



13



ТОКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2018-жылдын 22-майы, № 242

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын  
5-январындагы № 2 "Кыргыз Республикасында  
дары-дармек каражаттарына рецепт жазуу жана  
аларды берүү тартибин бекитүү жөнүндө"  
токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

Сектор делопроизводства и контроля исполнения Министерства здравоохранения Кыргызской Республики	кириш № вход.	б. тиркеме л. прилож.	б. л. ж.з.
	17-202	05 20	18

"Дары каражаттарын жүгүртүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын  
Мыйзамынын 34-беренесине ылайык дары-дармек каражаттары менен  
камсыз кылуу боюнча калкты тейлеону жакшыртуу максатында Кыргыз  
Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын  
5-январындагы № 2 "Кыргыз Республикасында дары-дармек каражаттарына  
рецепт жазуу жана аларды берүү тартибин бекитүү жөнүндө" токтомуна  
төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:
  - 1) 3-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:  
"3. Рецепт менен берилүүчү дары-дармек каражаттары эл аралык  
патенттелбеген аталышы менен бекитилген үлгүдөгү рецепттердин  
бланктарына гана жазылары белгиленсин.";
  - 2) ЛС-1 формадагы рецепттик бланк ушул токтомдун тиркемесине  
ылайык редакцияда баяндалсын;
  - 3) ЛС-2 формадагы рецепттин бланкы күчүн жоготту деп таанылсын;
  - 4) жогоруда аталган токтом менен бекитилген Дары-дармек  
каражаттарына рецепт жазуу эрежелеринде:
    - 5-пунктунун экинчи, төртүнчү, бешинчи жана алтынчы абзацтары  
күчүн жоготту деп таанылсын;
    - 6-пунктундагы "Жеңилдиктерге укугу бар бейтаптардын бардык  
категорияларына акысыз же жарым-жартылай төлөө менен" деген сөздөр  
алып салынсын;
    - 7-пунктунун экинчи абзацы күчүн жоготту деп таанылсын;
    - 8-пунктунун биринчи абзацындагы "дарыгердин фармацевтик  
кызматкерге кайрылуусу" деген сөздөр "рецепт" деген сөз менен  
алмаштырылсын;
    - 12-пунктунун "а)" пунктчасынын экинчи абзацы күчүн жоготту деп  
таанылсын;

ТОКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 мая 2018 года № 242

О внесении изменений в постановление Правительства  
Кыргызской Республики «Об утверждении порядка выписывания  
рецептов на лекарственные средства и об их отпуске  
в Кыргызской Республике» от 5 января 2011 года № 2

В соответствии со статьей 34 Закона Кыргызской Республики  
«Об обращении лекарственных средств», в целях улучшения обслуживания  
населения по обеспечению лекарственными средствами Правительством  
Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики  
«Об утверждении порядка выписывания рецептов на лекарственные  
средства и об их отпуске в Кыргызской Республике» от 5 января 2011 года  
№ 2 следующие изменения:
  - 1) пункт 3 изложить в следующей редакции:  
"3. Установить, что лекарственные средства рецептурного отпуска  
выписываются под международными непатентованными наименованиями  
только на бланках рецепта утвержденного образца.";
  - 2) форму рецептурного бланка ЛС-1 изложить в редакции согласно  
приложению к настоящему постановлению;
  - 3) форму бланка рецепта ЛС-2 признать утратившей силу;
  - 4) в Правилах выписывания рецептов на лекарственные средства,  
утвержденных вышеуказанным постановлением:
    - абзацы второй, четвертый, пятый и шестой пункта 5 признать  
утратившими силу;
    - в пункте 6 слова «с частичной оплатой или бесплатно для всех  
категорий больных, имеющих право на льготы» исключить;
    - абзац второй пункта 7 признать утратившим силу;
    - в абзаце первом пункта 8 слова «обращение врача к  
фармацевтическому работнику» заменить словом «рецепт»;
    - абзац второй подпункта «а)» пункта 12 признать утратившим силу;
    - в абзаце третьем пункта 18 слова «лекарственных средств,  
отпускаемых по льготным и бесплатным рецептам» исключить;

Кыргыз Республикасынын  
Саламаттык сактоо Министрлигине караштуу  
Дары-дармек жана Медициналык техникалар  
менен камсыздоо департаменти  
ДЛО И МТ  
243/2-12 06 18



- 18-пунктунун үчүнчү абзацындагы "жеңилдетилген жана акысыз рецепттер боюнча берилүүчү дары-дармек каражаттары," деген сөздөр алып салынсын;
- 20-пунктунун биринчи абзацындагы " анын ичинде акысыз жана жеңилдетилген шартта аларды алууга" деген сөздөр алып салынсын;
- 2-тиркемеде:
- мамлекеттик тилдеги бүткүл текст боюнча "Ичтен кабыл алуучу" жана "Ичтен кабыл алуу үчүн" деген сөздөр түрдүү жөнөмөдөгү "Ичүүчү" деген сөз менен алмаштырылсын;
- 5 жана 6-пункттары төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

5	Морфин сульфаты (таасири 12 сааттан кем эмес башка аналогдору)	Ичүүчү узак таасири бар таблеткалар 10 мг 30 мг 60 мг 100 мг 200 мг Пероралдык кабыл алуу үчүн эритме, 100 мл/бет. 2 мг/мл; 20 мл бет. 20 мг/мл.	160 таблетка 60 таблетка 20 таблетка 20 таблетка 20 таблетка 2 бетөлкө 2 бетөлкө
6	Морфин гидрохлориди	Саюу үчүн эритме, 1 мл-ден 10 мг ампула 10 мг таблеткалар 5 мг таблеткалар	40 ампула 100 таблетка 200 таблетка

»;

- 12-пунктундагы "16" жана "8" деген цифралар тиешелүү түрдө "20" жана "10" деген цифралар менен алмаштырылсын;
- 5) жогоруда аталган токтом менен бекитилген Фармацевтика Уюмдардын дары-дармек каражаттарын берүү эрежелеринде:
- 3-пунктундагы "Ушул эрежелердин" деген сөздөр "Ушул токтом менен бекитилген Дары-дармек каражаттарына рецепт жазуу эрежелеринин" деген сөздөр менен алмаштырылсын;
- 4-пунктунун экинчи абзацы күчүн жоготту деп таанылсын;
- 12-пунктунда:
- биринчи абзацындагы " ошондой эле жеңилдиктүү шарттарда же акысыз берилген рецепттер да" деген сөздөр алып салынсын;

- в абзаце первом пункта 20 слова «, в том числе для получения их на льготных условиях и бесплатно» исключить;
- в приложении 2:
- пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции:

«

5	Морфина сульфат (другие аналоги продолжительностью действия не менее 12 часов)	Таблетки пролонгированного действия для приема внутрь 10 мг 30 мг 60 мг 100 мг 200 мг Раствор для перорального приема, 100 мл/бут. 2 мг/мл; 20 мл/бут. 20 мг/мл.	160 таблеток 60 таблеток 20 таблеток 20 таблеток 20 таблеток 2 бутылки 2 бутылки
6	Морфина гидрохлорид	Раствор для инъекций, ампулы 10 мг в 1 мл Таблетки 10 мг Таблетки 5 мг	40 ампул 100 таблеток 200 таблеток

»;

- в пункте 12 цифры «16» и «8» заменить соответственно цифрами «20» и «10»;
- 5) в Правилах отпуска лекарственных средств из фармацевтических организаций, утвержденных вышеуказанным постановлением:
- в пункте 3 слова «к настоящим Правилам» заменить словами «Правил выписывания рецептов на лекарственные средства, утвержденных настоящим постановлением»;
- абзац второй пункта 4 признать утратившим силу;
- в пункте 12:
- в абзаце первом слова «, а также рецепты на лекарства, отпущенные на льготных условиях или бесплатно» исключить;
- в абзаце третьем слова «, а также рецепты, по которым были отпущены лекарственные средства бесплатно или на льготной основе.» исключить»;



үчүнчү абзацтындагы " ошондой эле акысыз жана жеңилдетилген негизде берилген дары-дармек каражаттарына рецепттер" деген сөздөр алып салынсын;

12<sup>1</sup>-пунктасы күчүн жоготту деп таанылсын;

-13-пунктунун төртүнчү абзацы күчүн жоготту деп таанылсын;

б) жогоруда аталган токтом менен бекитилген Рецепттик Бланктарды сактоо тартиби жөнүндө нускамада:

- 6-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Саламаттык сактоо уюмдарын жана жеке практикадагы дарыгерлерди ушул токтом менен бекитилген ЛС-1 формадагы рецептик бланк менен камсыз кылуу Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо уюмдары тарабынан өз алдынча белгиленген үлгү боюнча жүргүзүлөт.";

2. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

Премьер-министр



М.Д.Абылгазиев

подпункт 12<sup>1</sup> признать утратившим силу;

- абзац четвертый пункта 13 признать утратившим силу;

б) в Инструкции, о порядке хранения рецептурных бланков, утвержденной вышеуказанным постановлением:

- пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Обеспечение организаций здравоохранения и частнопрактикующих врачей рецептурными бланками формы ЛС-1, утвержденной настоящим постановлением, производится самостоятельно организациями здравоохранения Кыргызской Республики по установленному образцу.»;

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

Премьер-министр



М.Д.Абылгазиев







## ДАРЫГЕРГЕ ЭСКЕРТМЕ

### ЛС-1 формадагы рецепттин арткы бетине

Саламаттык сактоо уюмунун коду басмаканалык ыкма менен басылат же штамп коюлат.

Жеке практикадагы дарыгерлердин рецепттик бланктарынын жогорку бурчунда басмаканалык ыкма менен алардын дареги, лицензиясынын номери, берилген датасы, жарактуулук мөөнөтү жана аны берген уюмдун аталышы көрсөтүлүшү керек.

Рецепт латын тилинде, даана, так, сыя же шариктүү калемсап менен жазылат. Оңдоп-түзөөгө тыюу салынат.

Бир рецепттик бланкта предметтик-сандык эсепке алынууга тийиш болгон бир аталыштагы дары-дармек каражатын жана 2 аталышка чейинки рецепт боюнча берилген дары-дармекти жазууга уруксаат берилет.

Белгилөөлөрдүн кабыл алынган кыскартууларына гана уруксаат берилет, катуу жана чубурма заттар грамм жана миллиграмм, суюктуктар - миллилитр, грамм же тамчы менен жазылат.

Колдонуу ыкмасы кыргыз же орус тилинде көрсөтүлөт. "Йчүүгө", "белгилүү" ж.б. сыяктуу жалпы көрсөтмөлөр менен чектелүүгө тыюу салынат.

Бейтаптын аты-жөнү, анын курагы, дарыгердин аты-жөнү көрсөтүлөт. Дарыгердин колу өзүнүн өздүк мөөрү, саламаттык сактоо уюмунун рецепт үчүн мөөрү менен күбөлөндүрүлөт.

Дарыгер жазылган рецепттин жарактуулук мөөнөтү жөнүндө бейтапка эскертүүгө милдеттүү.

## ПАМЯТКА ВРАЧУ

### на оборотной стороне рецепта формы ЛС-1

Код организации здравоохранения печатается типографским способом или ставится штамп.

На рецептурных бланках частнопрактикующих врачей в верхнем углу типографским способом должны быть указаны их адрес, номер лицензии, дата выдачи, срок действия и наименование организации, выдавшей ее.

Рецепт выписывается на латинском языке, разборчиво, четко, чернилами или шариковой ручкой. Внесение исправлений запрещается.

На одном рецептурном бланке разрешается выписывать одно наименование лекарственного средства, подлежащее предметно-количественному учету, и до 2-х наименований лекарственных средств рецептурного отпуска.

Разрешаются только принятые сокращения обозначений, твердые и сыпучие вещества выписываются в граммах и миллиграммах, жидкие - в миллилитрах, граммах или каплях.

Способ применения указывается на кыргызском или русском языке. Запрещается ограничиваться общими указаниями: «внутреннее», «известно» и т.п.

Указываются Ф.И.О. больного, его возраст, Ф.И.О. врача.

Подпись врача должна быть заверена его личной печатью и печатью для рецептов организации здравоохранения.

Врач обязан предупредить больного о сроке действия выписанного рецепта.

».